

Балык даңын  
19.08.2021

№96 жалпы орто билим берүү мектеби

# Тарбиялык saat

Сабактын усулу(чадогу) сөзлөө, түштүк таңбылыш  
Сабактын форматы: Стандарттык көрүнүштөрдөн турында  
Сабактын түзүлүү

**Тема:**

**Тамеки жана алкаголь –  
өмүр душманы**

**Мугалим: Ажыканова Н.А.**

**Бишкек шаары**

## **Сабактын темасы: Жүгүштуу эмес ооруларды алдын алуу.**

### **Алькаголь жана тамекинин зыяндуулугу**

#### **Сабактын максаттары:**

Алкаголь жана тамекини пайдалануу- адамдардын ден соолугуна зыяндуу экендигин түшүнүштөт

Жашоодо туура жолду тандоого багыт алышат жана коомдугу тамеки чегүү жана ичкилик ичүү көйгөйүн жөнгө салуга аракеттеништөт.

Тамекинин жана ичкиликтин үйүлөгө жана коомго тийгизген терс тасирлерин талдашат

**Сабактын жабдылыши:** Адамдын ички органдарынын сүрөттөрү, ар түрдүү картиналар, таркатмалар, А-3, А-4 өлчөмүндөгү барактар, ватман, маркер, доска, бор жана интернет маалыматтарынан алынган булактар

**Сабактын тиби:** Түшүндүрмөлүү сабак

**Сабактын усулу(методу):** Баяндоо, изилдөө, талкулоо,

**Сабактын формасы:** Стандарттык класстык жана топ менен иштөө сабагы

#### **Сабактын тузуму:**

1) **Уюштуруу:** (саламдашуу, тизмени тактоо, кластын тазалыгына көнүл бөлүү, психологиялык жагдай түзүү)

**Сабактын максаттарын айттуу:**

Балдар бүгүн биз силер менен Жүгүштуу эмес оорулар жөнүндө б.а. алкогодун жана тамеки чегүүнүн зыяндуулугу жөнүндөсөз кылабыз. Анда алгач булл тууралуу кыскача лекцияны угуп, андан кийин сабагыбызды улайлыш.

Алкоголизм – жашоонун принциптерине, адептүү жүрүш-турушка, маданияттуулукка ылайык келбegen социалдык дарт. Ал үй-буленун турмушун бузуп, балдарды тарбиялоодо зыяндуу таасирин тийгизет. Алкоголго берилип кетүүнүн натыйжасында адамдарда оройлук, өзүмчүлдүк, моралдык шалаакылык күч алат. Мастар мыйзамды, коомдук тартипти бузушат.

Спирт ден-соолукту бузат, эркти бошондотуп, кесибинен ажыратат, тукумду бузуп, адамдык сапатын жоготууга жана кылмыш жасоого түртөт.

XXI кылымда жашай турган жаш-кылымдар андан качууга тийиш. Аракечтер менен чылымчылар тубаса жаралышпайт. Алар өз учурунда эскертуү укпай, тамеки менен рюмкага сунулган колун өз убагында тартып койбогон адамдардан жаралат.

Аракечтик адамдардын көптөгөн органдарын бузуп, дарылап айыктырууга кыйын болгон дарттарды пайда кылат. Ашказандын гастрит (язва) ооруларын жаратса, боордо цирроз оорусун пайда кылышпайт, боордун көлемүн кичирейтип, аны чүрүштүрүп катырат, бул – эң оор дарт. Спирт ичимдиктери бейректөрдү иштен чыгарат. Жүрөктө ар кандай кысылма дарттардын жаралышына шарт түзөт. Айттор, спирт ичимдиктери терс таасирин тийгизбеген орган жок. Алкоголдин курамындагы уулуу заттар эң оболу нерв системасын бузат. Баш мээни атрофияга (көлөмү менен массасы кичирейт, функциясы начарлайт, алсызданат) учуратат.

Алсак, жуз грамм арак баш мээнин кыртышындагы жети мин беш жүз нерв клеткасын өлтүрөт. Баш мээнин ууланышы, анын бузулушу ар кандай невроз жана психоз дарттарынын жаралышына, анын өнүгүшүнө алып келет.

Мисалы, ичимдиктерде канча уу бар экенин карап көрөлү:

100 грамм аракта 20 грамм уу, башкача айтканда, этил спирти;

100 грамм коньякта 40 грамм уу;

100 грамм самогондо 20-70 граммга чейин уу;

100 грамм сыртада 6-12 грамм уу;

100 грамм шампанда 17 грамм уу бар.

Ал эми тамеки тууралуу сөз кыла турган болсок, тамеки түтүнүнүн таасири адамдын органдарынын бардыгы үчүн олуттуу кесепеттерге алып келет. Силер тамеки түтүнүнөн дем алган учурда, ал оозунар менен тамагыңар аркылуу өтүп, өпкөгө келип түштөт. Түтүндө 4 минден ашык химикаттар бар. Анын ичинде ракты пайда кылуучу өтө уулуу заттар камтылган. Тамеки чегүү сырткы көрүнүшкө да терс таасирин тийгизет. Ал тиштердин жана тырмактардын саргаяусун пайда кылат. Ошондой эле бирыштардын санын көрсөтөт. Тамеки чеккендөн кийин андан кутулуу абдан оор. Ошондуктан эн башкысы тамеки чегип көрүнүн кереги жок. Демек, окуучулар “Мен тамеки тартуу менен ичимдик ичүү сыйктуу жаман адатка эч качан жолобойм” деген бекем ишенимге келгиле! Ден соолугуңар менен өмүрүнөрдүн бактысы өз колуңарда экендигин унуптагыла!

**Сүрөттөр (картиналар) менен иштоө:** Окуучулар берилген түстүү сүрөттөргө карата өз ой-пикирлерин айтышат.

**Ичимдиктин жана тамекинин зыяндуулуктары** (доскада ватманда тартылган сүрөт менен иштөө):

1. Баш мээни жана нерв системасын жабыркатат. Эске тутууну начарлатат, мээнин майда бөлүктөрүн бузуп, ой жүгүртүүнү кечендетет. Өспүрүмдүн физикалык жактан өсүсүн кечендетет.

2. Журөк жана кан тамырларды жабыркатат. Дем кыстыгууну пайда кылып, журөктүн иштешине терс таасирин тийгизет. Рак оорусунун пайда болуусуна алып келет.

3. Боорду жабыркатат. Зат алмашуу бузулат, анын натыйжасында боордун циррозунун өөрчүү коркунучун жогорулатат.

4. Ашказан жана ичегини жабыркатат. Ашказандын былжыр челин дүүлүктүрүп, ашказандын иштешин начарлатып, гастритке алып келет. Тамакаштын синирилишин оорлотот.

5. Алкоголь жыныс системасына зыян келтирет. Тукумсуздукка жана майып балдардын төрөлүүсүнө алып келет.

6. Адамдын сырткы көлбетин жабыркатат. Көзүн жана мурдун кызартып, шишитип, бетке ар кандай жагымсыз безеткилер чыгышы мүмкүн жана эрте бырыш түшүрөт.

**Топ менен иштөө:**

1-топ: Тамеки чегүүгө эмне түрткү болот?

(Сүрөт менен иштөө)

2-топ: Тамеки жана ичимдиктин коомго тийгизген зыяны жана зыяндан сырткары пайдасы барбы?

(Бул тууралуу ватманга ойлорун жазышат)

3-топ: Ичимдик ичүүнүн жана тамеки чегүүнүн ордуна эмне кылуу керек?

(Ватманга ойлорун жазышат)

**Таркатмалар менен иштөө:**

1. Арак ақылмандын да мээсин чагат, балбанды көтөрүп чабат
2. Бөтөлкө менен достошконун – ақылың менен коштошконун
3. Ким чексе тамеки же нас, ал адам өзүнө өзү кас
4. Терменин башы арактан,  
Айланып кетсін тамактан.  
Силерге айтып жатамын  
Качсын деп жаман адаттан.  
Жаштық кезді бекерге  
Өткөрбөчү балдар ай  
Жұз граммды көңүл учун  
Көтөрбөчү балдар ай (М.Алымбаев "Жинди суу")
5. Ичкиликтин башталышы – сүрөөн коштогон шаңдуу компания.  
Бүтүшү – психиатриялық оорукана же түрмө.
6. Ичилик – эң мыкты адамды да бир заматта ақмакка айландырырат.

**Жыйынтыктоо:** Ар бир адам – кайталанғыс инсанбыз. Дүйнөгө бр жаралган сон жашообузду ден соолукта өткөрүүбүз керек. Ар бир адамдын ден соолугу өз колунда. Ошондуктан тамеки чегүүдөн, ичкилик ичүүдөн алыс болуп, туура жолду тандайлыш жана улутубуздун саламаттығы үчүн, мамлекетибиздин келечеги үчүн биргеликте күрөшөлү.

**Үйгө тапшырма:** "Тамеки чегүү – өмүргө зыян" деген темада эссе жазуу.